

УДК 336. 145

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТҮҮ БЮДЖЕТТЕРИН ТҮЗҮҮ ЖАНА
АТКАРУУ ПРИНЦИПТЕРИ
ПРИНЦИПЫ СОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
BASIS OF PREPARATION AND EXECUTION OF LOCAL BUDGETS KYRGYZ
REPUBLIK

*Мусакулов Н.К. – окутуучу,
Жалал-Абад мамлекеттик университети,
Гуманитардык-экономикалык факультет,
“Финансы жана кредит” кафедрасы, tnk2705@mail.ru*

Аннотациялар: Жергилектүү баشكаруу органдары учун өздөрүнүн бюджеттери каржылык база болуп эсептөлөт. Бул органдарга берилген бюджеттик жана мүлктүк укуктар, өздөрүнүн бюджеттерин түзүүгө, кароого, бекитүүгө жана аткарууга, карамагына берилген ишканаларды пайдаланууга жана алардан киреше алууга укук берет.

Финансовой базой местных органов власти являются их бюджеты. Бюджетные и имущественные права, предоставленные этим органам, дают им возможность составлять, рассматривать, утверждать и исполнять свои бюджеты, распоряжаться переданными в их введение предприятиями и получать от них доходы.

Financial base of local governments are their budgets. Budgetary and economic rights granted to these bodies, allowing them to be, to consider, approve and execute their budgets, to dispose transferred their administration companies and receive income from them.

Мамлекеттик бюджет - өлкөнүн эң негизги финанссылык документи. Ал мамлекеттин бүткүл кызматтарынын, өкмөт программаларынын финанссылык эсеп - кысаптарынын жыйындысын камтыйт. Анда мамлекеттик казынадан канаттандырыла турган керектөөлөр жана казынага түшүүчү каражаттардын булактары жана саны аныкталат.

Мамлекеттин бюджетти калыптоо, кароо, бекитүү, аткаруу жана аны аткаруу боюнча отчет берүү ишмердиги бюджеттик процесс деп аталат.

Бюджет - юридикалык күчкө ээ документ, ал отчеттуулукту жана бащаруунун айкындыгын жүргүзүү үчүн курал.

Кыргыз Республикасынын бюджеттик системасы 2 деңгээлден турат:

1. Респубикалык бюджет
2. Жергилектүү бюджет.

Респубикалык бюджет Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан, ал эми жергилектүү бюджеттер - жергилектүү өзүн өзү бащаруу органдары тарабынан түзүлөт жана аткарылат. Респубикалык бюджет Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан, жергилектүү бюджеттер айылдык, шаардык кенештер тарабынан каралат жана бекитилет. Эгерде пландаштырылган кирешелер чыгымдардан көп болгон учурда, ал бюджеттик профицит деп аталат. Эгерде пландаштырылган чыгымдар кирешеден көп болгон учурда, ал бюджеттик дефицит деп аталат. Пландаштырылган чыгымдардын жана кирешелердин барабардыгы - суфицит деп аталат.

Жергилектүү бюджет - айылдын, шаардын, райондук бюджеттеринен түзүлүп, аларды бекитип, аткарылышинын жергилектүү өз алдынча бащаруу органдары жүзөгө ашырат.

Жергиліктүү бюджетке кирешелер Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жергиліктүү өз алдынча башкаруу органдарынын карамагына түшүүчү ақчалай каражаттар.

Ал эми жергиліктүү бюджеттін чыгашалары жергиліктүү өз алдынча башкаруу органдарынын милдеттерин жана функцияларын каржы жагынан камсыз кылууга багытталған ақчалай каражаттар. Ошондой эле жергиліктүү бюджеттө өзүн-өзү толук каржылай албай турган бюджеттерге, республикалык бюджеттен трансфертер берилет. Бул деген Кыргыз Республикасынын бир деңгээлдеги бюджеттинен башка деңгээлдеги бюджеттик тутумуна жеке же юридикалык жакка бюджеттен берилүүчү бюджеттик каражаттар.

Гранттар - максаттуу, тенденциялык гранттардан жана үлүштүк гранттардан турат. Гранттар - республикалык бюджеттен жергиліктүү бюджеттерге бекер жана кайтарылбас негизде берилүүчү трансфертер.

Жергиліктүү бюджеттін кирешелери жергиліктүү салымдардан жана жыйымдардан, салык эмес төгүмдөрдөн турат.

Кыргыз Республикасынын салык боюнча мыйзамдарында каралған жергиліктүү салыктар менен жыйымдар жана жер салыгы жергиліктүү бюджетке келип түшөт.

Жергиліктүү салык эмес төгүмдөр муниципалдык мүлкүү башкаруудан жана тескөөдөн келип түшүүчү кирешелер, айыл чарбасына жарактуу жерлерди кайра бөлүштүрүү фонддорунун жерлерин пайдалануу укугу үчүн алынган ижара акылар, кызмат көрсөтүүлөрдү аткаруудан түшкөн кирешелер, продукцияларды сатып өткөрүүдөн, башка салыктык эмес төгүмдөрдөн түшкөн кирешелер келип түшөт.

Жергиліктүү өз алдынча башкаруу органдарынын бюджеттөн тышкаркы фонддору - жергиліктүү бюджеттерде карабаган социалдык-экономикалык программалар менен долбоорлорду жүзөгө ашыруу үчүн ыктыярдуу салымдардын негизинде жергиліктүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан түзүлүүчү фонддор.

Бюджеттер аралык мамилелерди өнүктүрүүнүн негизги багыттары болуп төмөнкүлөр эсептелет:

Жергиліктүү бюджеттердин салык салуу базасын жана аларга бекитилген салыктардын тизмесин көңейтүү менен бирге берилүүчү трансфертерди кыскартуу;

Жергиліктүү бюджеттердин кирешелерин көбөйтүүгө кызыктыруу үчүн иш-чараларды иштеп чыгуу;

Коммуналдык кызматтардын чыгымдарын факты боюнча керектелген көлөмдөрүнүн эсеби менен карап, категориялык жана тенденшириүүчү гранттарды берүү ыкмасын өзгөртүү;

Жергиліктүү бюджеттерди программалык курууга толук өткөрүүнү камсыз кылуу;

Бюджеттін кызматтарын калк үчүн жеткиликтүү болушун тенденшириүү;

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан бюджеттер аралык мамилелердин эки баскыч тутумуна өтүү жөнүндө чечим кабыл алынган. Бюджеттер аралык мамилелердин жанды принциптерине өтүүнүн максаты бюджетти башкаруу жана алардын өз алдынчалуулугун күчтөнтүү боюнча ыйгарым укуктарды жергиліктүү өз алдынча башкаруу органдарына өткөрүп берүүдө турат.

Мында бюджеттер аралык мамилелер натыйжалуулугун төмөндөгү максаттарга жооп берүүгө тийиш:

- мамлекеттик түзүлүштү жана өлкөнүн аймактык бүтүндүүлүгүн бекемдөө, жарандык коомду жалпы өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү;

- жашоо деңгээлин жогорулатуу, социалдык коргоону жана калктын коомдук кызматтарга бирдей мүмкүнчүлүгүн жана өлкөнүн бардык аймактарында социалдык кепилдиктерди камсыз кылуу;

- айрым аймактардын жана бүтүндөй өлкөнүн салыктык жана ресурстук потенциалын оптималдуу колдонууда туруктуу экономикалык өнүгүүнү камсыз кылуу;

- аймактардын деңгээлинде коюлган максаттарды жана милдеттерди аймактык өзгөчөлүктөрдү эске алып республиканын бүтүндөй экономикалык өнүгүүсүнүн максаттары жана милдеттери менен айкалыштыруу;

Белгилүү болгондой баардыгы болуп республикада 484 жергиликтүү бюджет бар. Алардын катарына респубикалык маанидеги эки шаар - Бишкек жана Ош, областтык маанидеги 12 калаа, райондук маанидеги 17 шаар жана 453 айыл аймагы кирет.

Жергиликтүү бюджеттерди түзүү жана аткаруу боюнча Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин өз ара мамилелери аймактык бөлүкчөлөр аркылуу - айыл аймактары менен шаарлардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан тикелей жана түздөн-түз түзүлөт.

Бюджеттер аралык мамилелердин жаны принциптерине өтүүгө байланыштуу Финансы министрлиги тарабынан мекемелерди инвентаризациялоо жүргүзгөн. Азыркы административдик - аймактык бөлүнүүдө 2014 - жылы райондук бюджеттерден каржыланган бюджеттик мамилелердин саны 682 мекемени түзгөн, 2014 - жылы такталган бюджет боюнча аларды кармоого чыгымдар 1374,1 млн.сомду түзгөн. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн тескемесине ылайык алар респубикалык бюджеттен каржылоого өткөрүлгөн.

Жергиликтүү бюджеттердин киреше булактарынын түзүмү ЖӨБ органдарынын чыгаша милдеттенмелерин көбөйтүүгө байланыштуу толугу менен кайра каралган

Жалпы мамлекеттик салыктардан чегерүүлөрдүн ченемдерин белгилөө боюнча сунуштарды иштеп чыгууда алдыдагы финансыйлык булактарын максималдуу кыскартуу максаты коюлган, мында төмөндөгүдөй критерийлер көнүлгө алынган:

- келип түшкөн каражаттардын көлөмүн жергиликтүү калктын жашоо деңгээлине байланыштуулугу;

- ЖӨБ органдарынын салык салуу базасына жана салыктардын чогултуулушуна реалдуу таасир тийгизүү мүмкүнчүлүгү;

- аймактар боюнча салык базаларын жайгаштыруунун бирдейлиги;
- түшкөн каражаттардын жыл ичиндеги бирдейлиги;
- жергиликтүү өз алдынча башкаруунун деңгээлиндеги салыктын жаңы божомолу.

Финансы министрлиги жакыңкы келечектеги негизги милдети жүргүзүлгөн ыкмаларга жана формулаларга ылайык дотациялардын көлөмүн көбөйтүү болуп саналат, бул кирешелүү жана жарды ЖӨБ органдарынын ортосунда киреше базасын өнүктүрүүнү стимулдоо жана экономикалык өнүгүү деңгээлин жогорулатуу максаттарында бюджеттик камсыз кылуу деңгээли боюнча аныктаалган айырмачылыктарды сактоого өбелгө түзөт.

Мындан тышкары, ЖӨБ органдарынын киреше базасын жөнгө салуучу кирешелерден түшкөн булактардын эсебинен бекемдөөнүн жана бүтүндөй алганда, ЖӨБ органдарына бекитилген кирешелердин өсүү темпин кармоонун эсебинен чындоо болуп саналат.

Мүмкүн болуучу ченемдик чегерүүлөр боюнча жалпы мамлекеттик кирешелерди бөлүштүрүүдө, ЖӨБ органдарына жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүдө ЖӨБ органдарынын киреше базасын көнөйтүү мүмкүнчүлүгүн көбөйтүүгө жардам берет, мында респубикалык бюджеттен дотацияларды бөлүү кыйла тутумдаштырылат жана ачык болот.

Бүтүндөй алганда жергиликтүү бюджеттердин иши аны жөнөкөйлөштүрүү учун автоматтاشтырылат, отчеттуулуктун бирдиктуу маалыматтык базасы иштелип чыгылат, ошондой эле ар бир айыл аймагы үчүн бюджеттик көрсөткүчтөрдү эсептөөдө бирдиктүү форманын киргизүү максатында электрондук паспорт даярдалат.

Мындан тышкary, республикадагы жергилиттүү өзүн өзү башкаруу (ЖӨБ) органдары боюнча электрондук карта иштелип чыгулууда, алар онлайн режиминде жана жергилиттүү өзүн өзү башкаруу органдарын маалыматтык камтууга мүмкүндүк берет жана жер-жерлерде болгон бардык көйгөйлөрдү жана маселелерди чечүүгө өбелгө түзөт.

Андан ары Финансы министрлиги тарабынан жергилиттүү өз алдынча башкаруу органдарын гана эмес, ар бир жааранды даректүү жана максаттуу каржылоо механизмдери иштелип чыгылмакчы. Ар бир үй-бүлөнүн финанссылык абалы жөнүндө маалыматтар менен айыл аймагынын электрондук базасын тактоо жана түзүү боюнча иштер башталган. Бул үчүн эл арлык уюмдардын, өкмөттүк жана бейөкмөттүк уюмдардын күчтөрү жана маалыматтык базалары бириктирилмекчи.

Кыргыз Республикасынын Конституциясында «Мамлекеттик бийиликтин жана өз алдынча башкаруу органдарынын иш милдеттеринин жана ыйгарым укуктары» мыйзамы катары жергилиттүү бюджеттерди уюштурунунун башкы принциби аныкталган.

Жергилиттүү өз алдынча башкаруу жергилиттүү маанидеги маселелердин калк тарабынан чечилиши өз алдынча жана өз жоопкерчилигине алуусу камсыздоого чакырылган. Мында жергилиттүү өз алдынча башкаруунун башкы маңызы бюджеттер аралык мамилелерди түзүүдө турат. Жергилиттүү өз алдынча башкаруу органдарынын өз кирешелери жергилиттүү маанидеги маселелерди чечүүгө багытталууга тийиш.

Бюджеттик процесс - был бюджеттердин долбоорлорун түзүү, кароо, республикалык жана жергилиттүү бюджеттерди бекитүү жана аткаруу, ошондой эле алардын аткарылышын көзөмөлдөө боюнча мамлекеттик бийлик органдарынын жана жергилиттүү өз алдынча башкаруу органдарынын жана бюджеттик процессинин башка катышуучуларынын ишинин укугун жөнгө салган ченемдер.

Кыргыз Республикасынын Конституциясында өз алдынча башкарууну каржылоо тиешелүү жергилиттүү жана республикалык бюджеттен камсыздалаары, ошондой эле жергилиттүү бюджетти түзүү жана аткаруу ачык, айкындуулук принциптерин сактоо, коомчулуктун катышуусу, жергилиттүү өз алдынча башкаруу органдарынын жергилиттүү коомдоштуктун алдында отчеттуулугун сактоо менен жүзөгө ашырыла тургандыгы каралган.

Кыргыз Республикасынын бюджеттик процесси томондогудой этаптардан турат:

- Жергилиттүү бюджеттин долбоорлорун тузүү;
- Бюджеттин долбоорлорун кароо;
- Бюджетти бекитүү;
- Бюджетти аткаруү;
- Жергилиттүү кенештер тарабынан бюджеттин аткараландыгы жөнүндө отчетту бекитүү жана көзөмөлдөө.

«Кыргыз Республикасында бюджеттик укуктун негизиги принциптери жөнүндө» КР Мыйзамынын 47-беренесине ылайык, Финансы министрлиги учурдагы жылдын 30-майына чейин республикалык, областык жана райондук маанидеги шаарларга Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин жергилиттүү финанссы бөлүмдөрү аркылуу жалпы мамлекеттик салыктардан чегерилүүчү шарттуу ченемдерди жана жергилиттүү бюджеттерге бөлүштүрүлүүчү категориялык жана тенденширүүчү гранттардын шарттуу өлчөмдерүүн, календардык планды айыл аймактарынын финанссы органдары жеткирет.

Кыргыз Республикасында 2015-жылы жергилиттүү бюджетти колдоого 230 млн. сом каралган. 2015 - жыл үчүн Кыргызстандын жергилиттүү бюджетинин көлөмү 16660,3 млн.сом өлчөмүндө белгиленди, бул өткөн жылга салыштырмалуу 804,9 млн сомго көп. Мындай маалымат 2015-жылдын республикалык бюджети тууралуу долбоордо айтылат.

Каржы министрлиги берген маалыматка таянсак, жергилиттүү бюджеттин көлөмүнүн көбөйүшү жергилиттүү бюджеттин кирешелеринин жогорулашынан улам

булууга тийиш. Келерки жылдын жергиликтуү бюджет долбоорун түзүүдө жалпы республикалык жана башка кирешелерден котурулган акчалардын нормативи 2014-жылдын деңгээлинде калган. Алар 50 пайыз - киреше салыгы, 50 пайыз - сатуудан түшкөн салык, 100 пайыз - ыктыярдуу патент, бирдиктүү салык, милдеттүү патент, 50 пайыз - кендин салыгы менен түзүлмөкчү.

Каржы министрлиги 2015-жылга республикалык бюджеттен жергиликтуү бюджетке социалдык пакет катары 230 млн.сомду караган.

Бул каражаттардын 118 млн.сому - бийик тоолуу аймактардын электр энергиясына компенсация, 105 млн.сому - Ош шаарын жылуулук менен камсыздоо, 7 млн.сому - коммуналдык тейлөө жана көмүр сатып алууга жумшалмакчы.

Таблица 1. 2015 – жылга жергиликтуү бюджеттин чыгашалары.

№	ЧЫГАШАЛАР	СҮММАСЫ (%).
1	Мамлекеттик кызматтар	65
2	Билим берүү	26
3	Бала бакчалар	5
4	Маданият жана спорт	4
5	Социалдык камсыздоо	0.4

Жергиликтуү бюджеттердин киреше бөлүгүнүн долбоору КР Финансы министрлигине учурдагы жылдын 1-июлуна чейин тапшырылат. Жергиликтуү бюджеттердин чыгаша бөлүгүнүн долбоору КР Финансы министрлигине учурдагы жылдын 1-августуна чейин тапшырылат.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан республикалык бюджеттин долбоору Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине тапшырылғандан кийин, КР Финансы министрлиги жалпы мамлекеттик салыктардан чегерүүлөрдүн такталган ченемдерин жана жергиликтуү бюджетке бөлүнүүчү категориялык жана тендөө гранттарынын өлчөмүн республикалык, областтык жана райондук маанидеги шаарлардын финанссы бөлүмдөрүнө түз жана Финансы министрлигинин аймактык бөлүмдөрү аркылуу айыл аймактарына жеткирет. Жергиликтуү өз алдынча башкаруу органдары жалпы мамлекеттик салыктардан чегерүүлөрдүн такталган ченемдерин жана жергиликтуү бюджеттердин баштапкы долбоорлорун бекитүү учун тийиштүү жергиликтуү кенешке тапшырат.

«Кыргыз Республикасында бюджеттик укуктун негизги принциптери жонундо» КР Мыйзамынын 15 - беренесине ылтайык, бюджеттик аткаруунун жүрүшүндө жергиликтуү бюджеттин чыгашасы жергиликтуү кенештер бекиткен жана каралган чектүү өлчөмдөрүнөн ашпоого тийиш.

Жогорку Кеңеште Бюджет жана финанссы боюнча комитет турабынан уюштурулган парламенттик угуунун жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Кыргыз Республикасынын 2015 - жылга республикалык бюджети жана 2016 – 2017 - жылдарга болжолу жөнүндө» мыйзам долбоору бекитилди. Жаңы бюджет негизинен социалдык багытка багытталган. Мисалы, 2014-жылы бул багытта каралган каражат жалпы каржынын 45 пайызын түзсө, 2015-жылы 52 пайызга жетери болжолдонууда. Жаңы бюджет долбоору кабыл алынганга чейин дагы кошумча каржы булактары караштырылып жаткандыгын билдириди. Ал булактар табылар замат бюджеттин киреше бөлүгүнө кошуулуп турат.

Таблица 2. 2015 – жылга жергиликтуү бюджеттин кирешелери.

№	ЧЫГАШАЛАР	СҮММАСЫ (%).
---	-----------	--------------

1	Салык эмес кирешелер	42
2	Теңештируү гранттары	21
3	Республикалык бюджеттен алынган каражаттар	14
4	Жергилиткүү салыктар жана жыйымдар	12
5	Жалпы мамлекеттик салыктар	11
6	Муниципалдык башкаруудан алынган кирешелер	1

Белгилей кетсек, алар төмөнкүдөй өлчөмдө бекитилген: 2015-жылы ички дүн өнүм 401 млрд.сом көлөмүндө (2016-жылы – 463 175,0 млн.сом, 2017-жылы - 524 851,0 млн.сом), өсүү ыргагы 6,9 пайыз деңгээлинде (2016-жылы - 6,6 пайыз, 2017-жылы - 5,9 пайыз).

Бюджеттин киреше бөлүгү гранттарды кошо алганда болжол менен 92 918,1 млн.сомду (2016-жылы - 100 757,1 млн.сом, 2017-жылы - 110 750 млн.сом) же ички дүн өнүмдүн 23,2 пайызын түзөт (2016-жылы - 21,8 пайыз, 2017-жылы - 21,1 пайыз).

Бюджеттин чыгаша бөлүгү 110 842,5 млн.сом өлчөмүндө болжолдонууда (2016-жылы - 118 259,6 млн.сом, 2016-жылы - 125 998,0 млн.сом) же ички дүн өнүмдүн 27,6 пайызын түзөт (2016-жылы - 25,5 пайыз, 2017-жылы - 24,0 пайыз).

Ал эми бюджет тартыштыгы 17 924,4 млн.сом өлчөмүндө болору болжолдонууда (2016 - жылы - 17 502,5 млн.сом, 2017 - жылы - 15 247,4 млн.сом).

Адабияттар:

1. А.Турсунова., Р. Рахматов. «Кыргыз Республикасынын Финансы системасы» Б. 2000ж
2. З.Т..Кадыралиев,Н.Ю.Барабанова,У.Р.Нарусбаева.«Кыргыз Республикасы-нын жергилиткүү бюджеттерин түзүүнүн жана аткаруунун тартиби жөнүндө».Б.- 2013.
3. Кыргыз Республикасынын жергилиткүү бюджеттерин түзүү жана аткаруу.Б.-2014.

Рецензент:

Уметов С.С. – э.и.к., доцент